

1317(2)

(30)

Мого Кобол

Мамурканов

Зар Заман.

1950г.



КЫСАЙЫ ЗАР ЗАМАН

Байкасаңыз сөзүмдү,
Куру бекер чарчатты,
Көп убара кылбагың,
Зар заманды карасаң,
Санды төмөн сөзү бар,
Жакшы байкап кулак сал,
Шарияттын изи бар.
Бейли бузук адамдын,
Нече түркүн киши бар.
Акындын деген такалбай,
Айтуу менен иши бар,
мындан башка сиздерге,
Бөлөк айтар неси бар.
Акын адам биледи,
Ар немени сүйлөсө,
Куюлушуп келеди.
Көөнүндөгү немедей,
Барын айтып берейин,
Кужулдабай отурсаң,
Как ушуну сүйөдү.
Сүйлө тилим сүйлөгүн,
Көөнүңүздү белбөгүн.
Кызганда зар заман,
Кумурскадай төлдөгүн.
Кызыл тилим такалбай,
Теги менден көрбөгүн.

С. М. Мотушев.

3-3.

Жалган болсо сөзүмө,
 Айтканыма көнбөгүн.
 Кагазынан билалбай,
 Калет кылып жүрбөгүн.
 Молдо Кылыч мен атым,
 Болот калам дабатым,
 Чала чыккан башынан,
 Чаар китептен сабатым.
 жүрө-жүрө арбыды,
 Казал жазып кагазым.
 Калайыкка билинип,
 Катка түштү авазым.
 Окуп көргөн молдалар,
 Жакшы байкап карасын,
 Этек- жеңи жайылган,
 Эли- журтум сарбагыш,
 Ошончолук көп журттан,
 Акын чыккан мен жалгыз.
 Сүйлөгөнүм ырасы,
 Сөзүмдү айып кылбаңыз.
 Темир болот, мадырбек,
 Түкөдөн таралды.
 Күлдү Тынай баарысы,
 Сарбагыштын урааны.
 Ушпу кезде замана,
 Эр шабандын убагы.

3.

Кийинкиге сөз калса,
Канып жүрсүн кулагы.
Кагазынан окуса,
Кудай үчүн моллалар,
Кылар мекен дуваны,
Көп алдына сүйлөйүн,
Көргөнүмдүн баарысын,
Санат кылып зарлайын,
Билгенимди кагазга,
Бир-бирине жалгаймын.
Эп келтирип улаймын,
Оболунда жалынып
Сыйнамыз кудайга.
Тирүү турсам зар заман,
Сөзүм кетер далайга.
Насыйхатты сүйлөсө,
Акыл менен абайла.
Убаданды кетирбе,
Ийүндөгү малайга.
Сүйлөп сөзүм түгөнбөс,
Байкап турсаң ар башка,
Бир-бирине кошулбас.
Мойнун толгой баекандар
Ата тилин албасаң,
Жакшылыкка жарбайсың,
Жарык болуп жүзүңүз,
Акыретке барбайсың.
Ата тилин алгандан,

VV
3.3.

кадо улажары туше

Жамен болуп калбайсың.
 Бейли жаман капырлар,
 Беш намазды окубас,
 Жанга келген өлүмдөн,
 Жан-жаныбар кутулбас.
 ыкыбалдуу жакшылар,
 Бересеге басылбас.
 Бейли кенен болгон соң,
 Берекесин качырбас.
 Дунүйөкор байларын,
 Тамагынан таттырбас.
 Жардам болуп жанына,
 Жалгыз адам отурбас.
 Ол өңдөнгөн капырлар,
 Жааннамдан кутулбас.
 Дини катуу беңделер,
 Мусулманга кошулбас.
 Бу сөзүмдүн аягын,
 Болжол кылып абайлап,
 Жакшы байкап карагын.
 Айтып бердим билгизип,
 Ар неменин баянын.
 Жарымаганын билгизгин,
 Жардылардын жаманын,
 Бар болсо да куну жок,
 Байларыңдын жаманын.
 Барын айтып берейин.

Сиздин "Кыша"

Жакшылар
жаманлар

VVV

3.3.